

1. АННОТАЦИЯ

«Кесиптик чет тили» дисциплинасы 530500 –Юриспруденция багытынын окуу планында орун алган. Аны окутууга бөлүнгөн 2 – семестрдеги сааттардын жалпы саны 120 аудиториялык сааттар – 48 саат, студенттин өз алдынча ишине 72 саат ажыратылган. Баары биригип 4 кредитти түзөт. Курс II семестрлерде окутулат. Дисциплинанын кредиттердеги (зачеттук бирдиктердеги) өлчөмү, аудиториялык жана өз алдынча иштөөгө бөлүнгөн сааттарын көрсөтүү менен 1-жадыбалда келтирилген.

1-жадыбал. Дисциплинанын жалпы эмгек сыйымдуулугу

Түрмөгү жана коду	Семестри	Эмгек сыйымдуулугу (кредити)	Бардыгы (сааттарда)	Аудиториялык иштин көлөмү (саат)			СӨИ	Аттестациялоо формасы
				Дарс	Прак. сабак	Лаб. иш		
	2	4	120	-	48	-	72	Экамен

Кыскача мазмуну: Бул сабак укук таануу багытындагы студенттерге англис тилин укуктук контекстте өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн берет. Сабактын жүрүшүндө студенттер укуктук терминологияны үйрөнүшөт, мыйзам тексттерин талдоону жана юридикалык терминология, сөздөрдү өздөштүрүшөт. Ошондой эле соттук жана кесиптик коммуникация көндүмдөрүн өнүктүрүшөт. “Чет тили” окуу дисциплинасында негизги окуу адабияты катары М.П. Козыреванын “Англисский язык для юристов” окуу куралы колдонулат жана бул ресурсунда студенттер бөлүнгөн медициналык терминдер, лексикалык материалдар, грамматика, окуу, жазуу жана сүйлөө бөлүмдөрүн ар түрдүү көнүгүүлөр аркылуу тиешелүү компетенцияларды калыптандыра алышат. Жалпы жолунан китеп 12 бөлүмдөн туруп, студенттер юридикалык терминдер, укуктун түрлөрү боюнча жаңы тексттер менен таанышат.

2. ДИСЦИПЛИНАНЫ ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Курсун предмети - үйрөнүлүп жаткан тилде юридикалык терминдерди өздөштүрүү, туура окууга, жазууга, сүйлөөгө жана угуу көндүмдөрүн калыптандыруу менен өз ойлорун так, туура айтуусун практика жүзүндө ишке ашыруу.

Дисциплинаны окутуунун максаты: Бул дисциплинаны окутуунун негизги максаты — юриспруденция багытындагы студенттерге англис тилин кесиптик (укуктук) контекстте өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн түзүү. Сабак аркылуу студенттер укуктук терминологияны

жана англисче укуктук коммуникацияны терең үйрөнүп, эл аралык деңгээлде иш алып баруу үчүн зарыл болгон тилдик жана кесиптик компетенцияларды өнүктүрүшөт. Студенттерди бул чөйрөдө англис тилин колдонууга үйрөтүү, кесиптик лексиканы жана сүйлөө көндүмдөрүн өнүктүрүү. Ал эми максатка жетүү үчүн төмөндөгүлөрдү өздөштүрүү керек:

- Негизги грамматикалык структураларды өздөштүрүү;
- Юридикалык лексика менен иштөө жана аны практикада колдонуу;
- Оозеки жана жазма сүйлөө көндүмдөрүн өнүктүрүү;
- Диалог, маектешүү көндүмдөрүн калыптандыруу;
- Кесиптик англис тилиндеги тексттерди түшүнүү жана которуу жөндөмүн өнүктүрүү.

4. ДИСЦИПЛИНАНЫ ОКУТУУНУН БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОГРАММАСЫН ӨЗДӨШТҮРҮҮНҮН НАТЫЙЖАЛАРЫ МЕНЕН КАТНАШТЫРЫЛГАН МЕРЧЕМДЕЛГЕН НАТЫЙЖАЛАРЫ

530500 – Юриспруденция багытынын боюнча даярдалган бакалавр НББПнын максат-милдеттерине жана ЖКББ МББСда көрсөтүлгөн кесиптик ишмердүүлүктүн милдеттерине ылайык, жалпы илимий (ЖИК), шаймандык (ШК), социалдык-инсандык жана жалпы маданий (СИЖМК), кесиптик компетенцияларга ээ болууга тийиш. “Чет тили” окуу дисциплинасын өздөштүрүүнүн натыйжасында калыптандырылуучу компетенциясы 2-жадыбалда көрсөтүлгөн.

2-жадыбал. Дисциплинаны өздөштүрүүнүн натыйжасында калыптандырылуучу компетенциялар

Коду	Компетенциянын мазмуну
ШК – 1	Иш жана окуу тармагында мамлекеттик, расмий жана чет тилдеринде ишкердик баарлашууну жүргүзө алат.

Дисциплинаны окуп-үйрөнүүнүн натыйжасында калыптандырылуучу компетенциялар жана алардын түзүүчүлөрү

Дисциплинаны өздөштүрүү аяктаган соң студенттер ар бир компетенциялар боюнча конкреттүү күтүлүүчү натыйжаларга жетүүлөрү тийиш. Ар бир күтүлүүчү натыйжа

конкреттүү көндүмдөрдү билүүнү, колдоно билүүнү, аларга ээ болууну камтыйт. Бул көрсөткүчтөр 5-жадыбалда чечмеленип берилди.

3-жадыбал. Окуучунун дисциплинаны өздөштүрүүнүн натыйжасында калыптандырылуучу компетенциялары

Коду	Компетенциянын аталышы	Компетенциянын түзүүчүлөрү	
ШК – 1	Иш жана окуу тармагында мамлекеттик, расмий жана чет тилдеринде ишкердик баарлашууну жүргүзө алат.	Билет:	• Ишкердик баарлашуунун маданиятын, этикетин жана формаларын билет; • Мамлекеттик, расмий жана чет тилдериндеги ишкердик коммуникациянын өзгөчөлүктөрүн билет; • Кесиптик сүйлөшүүлөрдүн жана расмий кат жазуулардагы тилдик нормаларды билет; • Коммуникацияда колдонулуучу терминдерди жана лексикалык бирдиктерди билет.
		Кыла алат:	• Иш жана окуу чөйрөсүндө мамлекеттик, расмий жана чет тилдеринде сүйлөшүү жүргүзө алат; • Ишкердик каттарды, электрондук каттарды жана документтерди туура түзө алат; • Презентация, жолугушуу жана маектешүүдө өз оюн так жана кесиптик деңгээлде билдире алат;

			• Коммуникациянын ар кандай форматтарында (жазуу, оозеки, онлайн) өз ара түшүнүшө алат.
		Ээ болот	• Көп тилдүү баарлашуунун маанисин түшүнүп, тил маданиятына урмат менен мамиле кылат; • Ишкердик жана кесиптик баарлашууда этикалык принциптерге жана адеп нормаларына таянат; • Эл аралык жана көп маданияттуу чөйрөдө иш алып баруу жөндөмүнө ээ болот; • Тил аркылуу кесиптик компетенттүүлүгүн жана коммуникациялык маданиятын өнүктүрүүгө умтулат.

4-жадыбал. 3. «Чет тили» дисциплинасы боюнча окуу-тематикалык план

Прак (сем) сабактын №	Сабактын аталышы	Сабактын мазмуну	Сабактын формасы	Сааты
1	Lawyer	The text: A lawyer	Working on new vocabulary, read and translate	4
2	Top ten legal skills	The text: Legal skills	Discussing about oral, written communications, clients service, analytical , legal and logical research, technology and others.	4

3	History of the United States Constitutions	The text: The United States Constitution	Watching videos Describing	4
4	Legislation in Russia	The text: Legislation in Russia	Doing exercises, copy the new terminology	4
5	Definition of Common Law	The text: Definition of Common Law	Reading the text, translating, working on new vocabulary notes, matching the terms with definitions.	4
6	Federal Common Law	The text: Federal Common Law	Doing grammar exercises learning vocabulary notes and terminology, finding the synonyms and antonyms of the words.	4
1-МОДУЛЬ				
7	Labor law	The text: Labor Law	Finding the English equivalents of the words, matching the terms and completing the sentences with new vocabulary notes.	4
8	Definition and elements of crime	The text: Definition and elements of crime	Doing grammar exercises, reading the text and discuss	4
9	Particular offences1	The text: Particular offences	Answering the questions and discuss	4
10	Particular offences 2	The text: Particular offences 2	Reading, writing, translating.	4
11	Particular offences 3	The text: Particular offences 3	Doing exercises Translating the sentences into English using new terminology	4
12	Data Privacy protection	The text: Data Privacy Protection	Reading the text: working on new	4

			vocabulary notes, doing exercises	
2-МОДУЛЬ				

4. БИЛИМ БЕРҮҮ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

4.1. Аудиториялык сабактарда колдонулуучу билим берүү технологиялары

«Чет тили» дисциплинасын өтүүдө аудиториялык сабактарда практикалык сабактар орун алган. Практикалык сабактардын негизги милдети – бул дисциплина боюнча окутуу коммуникативдик, интерактивдүү жана кесиптик-баалуу мамилеге негизделген технологиялардын жардамы менен жүргүзүлөт. Максат – студенттердин тилди укуктук (юридикалык) чөйрөдө активдүү колдонуу жөндөмүн өнүктүрүү.

4.2. Аудиториялык сабактарда колдонулуучу интерактивдүү билим берүү технологиялары

1. Коммуникативдик окутуу технологиясы (Communicative Approach)

Студенттерди чет тилинде активдүү сүйлөтүү жана баарлашуу көндүмдөрүн калыптандыруу;

Юридикалык кырдаалдардагы ролдук оюндар (сөттүк процессти инсценировкалоо, келишим сүйлөшүүсү ж.б.);

Диалог, дебат жана топтук талкуулар аркылуу тилди практикалык колдонуу.

2. Кесипке багытталган окутуу технологиясы (Profession-Oriented Learning)

Сабактар укуктук документтерди, келишимдерди, мыйзам тексттерин жана иш жүзүндөгү кейстерди колдонуу менен жүргүзүлөт;

“Case study” жана “Project-based learning” ыкмалары аркылуу укуктук көйгөйлөрдү англис тилинде талдоо;

Юридикалык лексиканы практикалык контекстте колдонуу.

3. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (ICT in Education)

Онлайн платформаларды колдонуу (Google Classroom, Moodle, Quizlet, Kahoot ж.б.);

Видеоматериалдар, подкасттар жана юридикалык англис тилине арналган санарип ресурстар менен иштөө;

Онлайн дебаттар жана видеоконференциялар аркылуу эл аралык укуктук темаларды талкуулоо.

4. Интерактивдүү окутуу ыкмалары (Interactive Methods)

Топтук жана жуптук иш формалары;

“Brainstorming”, “Round table”, “Legal debate”, “Mock trial” ыкмалары;

Практикалык тапшырмалар аркылуу тилдик жана логикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү.

5. Критикалык жана чыгармачыл ой жүгүртүүгө багытталган технологиялар

Реалдуу укуктук кырдаалдарды анализдөө жана аргументтерди түзүү көндүмдөрүн өнүктүрүү;

“Problem-based learning” жана “Critical thinking tasks” аркылуу логикалык, аналитикалык ой жүгүртүүнү өрчүтүү;

Студенттерди өз алдынча изилдөө жана рефлексия жүргүзүүгө үйрөтүү.

6. Аралаш окутуу (Blended Learning)

Салттуу аудиториялык сабактар менен онлайн өз алдынча ишти айкалыштыруу;

Онлайн тесттер, тапшырмалар жана интерактивдүү машыгуулар аркылуу тилди үзгүлтүксүз практикалоо.

Бул сабакта билим берүү технологиялары студенттердин тилдик, кесиптик жана коммуникативдик компетенцияларын өнүктүрүүгө багытталат. Негизги басым — практикалык сүйлөө, укуктук кырдаалды анализдөө жана эл аралык деңгээлде баарлашуу жөндөмүн калыптандыруу. студенттерди англис тилинин грамматикасын практикалык жактан туура өздөштүрүү билимдер тутуму менен тааныштыруу. Студенттер өз ара грамматикалык темалар менен гана таанышпастан аларды көнүгүү аркылуу практика жүзүндө өздөштүрүшөт

Окуу дисциплинасынын аудиториялык сабактарында интерактивдүү формада өтүлүүчү сааттардын жалпы үлүшү 69%ды түзөт.

5. ЖЕТИШҮҮНҮ КҮНДӨЛҮК ТЕКШЕРҮҮНҮН, АРАДАГЫ АТТЕСТАЦИЯНЫН ЖАНА ОКУУ ДИСЦИПЛИНАСЫНДА ИШКЕ АШЫРЫЛУУЧУ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДЫН БААЛООЧУ КАРАЖАТТАРЫ

530500 –Юриспруденция багытынын ЖКББ МББСнын талаптарына ылайык студенттердин жекече жетишүүсүнүн дисциплина боюнча мерчемделген окутуунун натыйжаларына ылайыктыгын аттестациялоо үчүн баалоочу каражаттардын себили түзүлгөн (1-тиркеме). Ага 1-2-модулдун (арадагы аттестациянын, зачеттун) суроолору, ошол суроолор боюнча түзүлгөн тесттер кирет. Ошону менен бирге СӨИ чоң жана кичи группаларда иштөө, сабак учурундагы ар кандай тапшырмалар, жаңы сөздөрдү конспекитлөө, грамматикалык тапшырмаларды аткаруу, чыгармачылык менен иштөө жана видеолорду жасоо менен иш алынып барылат.

5.1. ОКУУ ДИСЦИПЛИНАСЫ БОЮНЧА ТЕКШЕРҮҮЧҮ-БААЛООЧУ ИШМЕРДҮҮЛҮКТҮ УЮШТУРУУ

Дисциплинаны өздөштүрүүнүн натыйжаларын текшерүү жана баалоо окутуучу тарабынан практикалык сабактарды өтүү, ошондой эле студенттердин өз алдынча иштерди аткаруу, модулдук текшерүү, арадагы аттестация (зачет) жараянында жүзөгө ашырылат. Практикалык сабактардын мазмуну боюнча ар бир практикалык сабакта оозеки сурамжылоо (күндөлүк текшерүү) жүргүзүлүп, студенттердин оозеки жооптору салттуу шкалада да, упайлык шкалада да бааланат (мисалы, “эң жакшы” – 86-100 упай, “жакшы” – 76-85 упай, “орто” – 60-75 упай, “жаман” – 0-59 упай). Модулдук текшерүү жана арадагы аттестация (зачет) оозеки формада өткөрүлүп, ал үчүн үч суроодон турган билеттер даярдалат. Билеттер теориялык маселелерди да, практикалык мүнөздөгү тапшырмаларды да камтышат. Студенттердин билеттердин суроолоруна берген жооптору салттуу шкалада да, упайлык шкалада да бааланат (мисалы, “эң жакшы” – 86-100 упай, “жакшы” – 76-85 упай, “орто” – 60-75 упай, “жаман” – 0-59 упай). Студенттердин практикалык сабактардан жана эки модулдан топтогон упайлары жыйынтыктоочу бааны коюу үчүн жетиштүү болсо, алар арадагы аттестациядан (зачеттон) бошотулат.

(5-жадыбал)

Окутуунун натыйжалары (өздөштүрүлгөн билимдер, билгичтиктер, көндүмдөр)	Окутуунун натыйжаларын баалоонун формалары жана усулдары
Дисциплинаны окуп-үйрөнүүнүн натыйжасында студент: - грамматикалык эрежелерди туура колдонууну; - грамматиканы айрымалап, чактарды салыштыра билүүнү; - чактардын формаларын туура колдонууну; - диаграмманы туура толтурууну; - сүйлөмдөрдөгү грамматикалык эрежелерди айрымалай билүүнү; - грамматикалык эрежелерди сактоо менен сүрөткө карай оозеки жана жазуу тапшырмаларын аткаруу көндүмдөрүн калыптандырууну;	Лекциялык дептердердин толуктугун текшерүү. Семинардык сабак үчүн жумушчу дептерди текшерүү жана аны баалоо Күнүмдүк практикалык сабактарда студенттерди оозеки жана жазуу жүзүндө сурамжылоолор (көнүгүү үчүн дептерлерин текшерүү) аркылуу билимдерди баалоо

- көнүгүүлөрдөгү боштуктарды берилген грамматикалык эрежелерди колдонуу менен толтурууну билүүгө тийиш.	Берилген көнүгүүлөрдөгү студенттердин грамматикалык эрежелерди туура колдонуп аткаруу формаларын баалоо Студенттердин өз алдынча иштөөсүнүн («Биргелешип издөө» дискуссиясы, дискуссия, жуптарда иштөө, кайчылаш дискуссия, кичи топтордо иштөө) формаларын баалоо Дисциплина боюнча практикалык сабактарда жана СӨИ катары аткарылган ар кыл жазуу иштерин (сүйлөм түзүү, грамматикалык эрежелерди салыштыруу көнүгүүлөрү, ассоциативдүү жазуу, баяндама, Венндин диаграммасы, РАФТ, реферат, ротация, түрдүү булактар боюнча баяндама, Т-схема,) текшерүү жана баалоо Түзүлгөн тест боюнча оозеки жана жазуу формада модулдук текшерүү жана арадагы аттестация (зачет) өткөрүү жана алардын натыйжаларын баалоо
--	--

5.3. Студенттин дисциплина боюнча модулдагы, баа коюлуучу зачеттогу (экзамендеги) жоопторун баалоо 6-жадыбал.

Модулдун баа коюлуучу зачеттун (экзамендин) баасы	
---	--

Упайлар менен	Салттуу шкалада	Билимдерге, жазуу жана окуу иштеринин (өз алдынча иштин) аткарылыш деңгээлине коюлуучу талаптар
86 - 100	5 – «эң жакшы»	«Эң жакшы» деген баа студентке, эгер ал программанын материалын терең жана чың өздөштүрсө, берилген тапшырмаларды грамматикалык эрежелерге таянып туура так аткарса, кыскача тексттерге карата тапшырмаларды жазуу жүзүндө туура аткарса жана аларды оозеки так чагылдырса, өтүлгөн тема боюнча суроолорго так жооп бере алса, тексттеги жаңы сөздөрдүн маанилерин билсе жана ал сөздөрдү оозеки жана жазуу тапшырмаларында колдонсо, сүрөттөргө карай кыскача параграфтарды түзө билсе, практикалык тапшырмаларды аткаруунун ар тараптуу көндүмдөрү менен ыкмаларына ээ болсо, жазуу иштеринде 1 мазмундук так эместик, 1-2 кептик так эместик учураса, 1 орфографиялык, же 1 пунктуациялык, же 1 грамматикалык ката кетсе коюлат. Баа коюуда окуу дисциплинасына ылайык келүүчү компетенциялардын калыптангандыгы эске алынат.
76 - 85	4 – «жакшы»	«Жакшы» деген баа студентке, эгер ал материалды бекем билсе, аны сабаттуу жана мазмундуу жазуу жүзүндө баяндаса, суроого жооп бере алса, грамматикалык эрежелерди так колдонуу менен бир аз каталарды кетирсе да, татаал сөздөрдү туура жазса жана ар турдуу жазуу жана окуу көнүгүүлөрүн бир, эки ката кетирсе, жазуу жана окуу иштеринде 2 мазмундук так эместик, 3-4 кептик так эместик учураса, 2 орфографиялык жана 2 пунктуациялык, же 1 орфографиялык жана 3 пунктуациялык, же 4 пунктуациялык жана 2 грамматикалык ката кетсе коюлат. Баа коюуда окуу дисциплинасына ылайык келүүчү компетенциялардын калыптангандыгы эске алынат.
60 - 75	3 – «орто»	«Орто» деген баа студентке, эгер ал берилген тексттерди түшүнүп, бирок грамматикалык эрежелерди туура колдонуу менен жазуу жана окуу иштеринде ката кетирсе, кыскача параграфты түзүүдө кыйынчылыктарды башынан кечирсе, өтүлгөн темалар боюнча берилген суроолорго так жооп бере албаса, сүрөттөргө карай параграфтарды толук түзө албаса, жазуу иштеринде 4 мазмундук так эместик, 5 кептик так эместик учураса, 4 орфографиялык жана 4 пунктуациялык, же 3 орфографиялык жана 5 пунктуациялык, же 7 пунктуациялык жана 4 грамматикалык ката кетсе коюлат. Баа коюуда окуу дисциплинасына ылайык келүүчү компетенциялардын калыптангандыгы эске алынат.

0 - 59	2 – «жаман»	«Жаман» деген баа студентке, эгер ал программалык материалдын чон бөлүгүн билбесе, маанилүү каталарга жол берсе, практикалык иштерди ишеничсиз, чоң кыйынчылыктар менен аткарса, жазуу жана окуу иштеринде орфографиялык, пунктуациялык жана грамматикалык каталар арбын кездешсе коюлат. Баа коюуда окуу дисциплинасына ылайык келүүчү компетенциялардын калыптангандыгы эске алынат.
--------	-------------	--

6. КАЛТЫРЫЛГАН САБАКТАРДЫ КАЙРА ТАПШЫРУУНУН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА ФОРМАЛАРЫ

Студент аудиториялык сабактарга катышпаган учурда, ал ошол аудиториялык иштин программасын жана мазмунун өз алдынча өздөштүрүп, жумушчу дептерине өзү калтырган көнүгүү дептерин жана конспектисин жазып окутуучуга көрсөтөт, ошондой эле жумушчу дептерине өзү калтырган практикалык сабактын суроолоруна окуу-усулдук, грамматика боюнча көнүгүү китептеринен жоопторду таап жазып, аны окутуучуга оозеки жана жазуу тапшырат, өзү калтырган тема боюнча СӨИ (студенттин өз алдынча ишин) аткарып, аны окутуучунун астында коргойт. Эгер модулга же зачетко чейин ушул иштерди аткарбаса, студент модулдук текшерүүгө жана зачетко киргизилбейт.

8. Колдонулган Адабияттар

а) Негизги адабияттар

1. Козырева, М. П. Английский язык для юристов : учебное пособие / М.П. Козырева. –Самара : Изд-во «Самарский университет», 2015. – 56 с.
2. K.N.Kachalova, E.E.Israelovich. English Grammar. Moscow 1996
3. Raymond Murphy. English Grammar in Use – Cambridge University Press, 1992
4. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. English File –elementary – Oxford University Press, 2002
5. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. English File –pre-intermediate – Oxford University Press, 2002
6. English Grammar. Moscow, 1998

б) Кошумча адабияттар

1. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. English File –intermediate – Oxford University Press, 2002

2. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. English File –upper-intermediate – Oxford University Press, 2002
3. Headway Pre-Intermediate. Oxford
4. Н. Амосова. Основы английской фразеологии. Л., 1963
5. Л. Бархударов. Очерки по морфологии современного английского языка. М., 1975
6. Л. Бархударов. Структура простого предложения современного английского языка. М., 1966
8. Л. Бархударов, Д. Штелинг. Грамматика английского языка. М., 1994
9. М. Блох. Теоретическая грамматика английского языка. М., 1994
10. М. Блох. Теоретические основы грамматики. М., 2002
11. М. Blokh. A Course in Theoretical English Grammar. М., 1983

9. Дисциплинаны окуу-усулдук камсыздоонун каражаттары:

1. Проектор; 2. Ноутбук же нетбук; 3. Колонкалар; 4. Экран; 5. Флипчарттар (ватман) жана маркерлер. 6. Грамматикалык эрежелер боюнча таблицалар. 7. Сөздүктөр